

"ДКИБ" ЖАКЕ ЖАКТАРГА КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ №26 ЖАЛПЫ ТАРИФТЕРГЕ карата 21/07/2022 тартып колдонуудагы (К бөлүгүнө карата) №1.1 тиркеме				Приложение № 1.1 к ОБЩИМ ТАРИФАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ №26 (к Разделу К), ЗАО «ДКИБ», действующее с 21/07/2022				
"ДКИБ" ЖАКтын бардык филиалдарында колдонулуучу жеке жактар үчүн Visa Credit (Classic, Gold, Platinum) жана MasterCard (Standart, Gold, Platinum) эл аралык кредиттик төлөм карталары менен операциялар боюнча 2022-жылдын 21-июлунан колдонулуучу тарифтер				Тарифы по операциям с международными платежными кредитными картами Visa Credit (Classic, Gold, Platinum) и MasterCard (Standart, Gold, Platinum) для физических лиц, применяемые во всех филиалах ЗАО "ДКИБ" с __/__/20__				
ЖЕКЕ кардарларга КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ Visa Credit (Classic, Gold, Platinum) жана MasterCard (Standart, Gold, Platinum) эл аралык кредиттик төлөм карталары менен операциялар боюнча тарифтердин "3" бөлүгүнө өзгөртүү киргизилсин				Внести изменения в разделе "3" Тарифов по операциям с международными платежными кредитными картами Visa Credit (Classic, Gold, Platinum) и MasterCard (Standart, Gold, Platinum) для физических лиц и изложить его в следующей редакции:				
		Classic/Standard	Gold	Platinum		Classic/Standard	Gold	Platinum
1	КАРТАНЫ ЧЫГАРУУ, КАЙРДАН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ				1	ВЫПУСК, ПЕРЕВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ		
1.1.	Картаны чыгаруу				1.1.	Выпуск карты		
1.1.1.	Негизги карта (*)/Кошумча карта (**) * карта кармоочунун атына чыгарылган ** карта кармоочунун же үчүнү жактын атына чыгарылган	акысыз			1.1.1.	Основная карта (*) / Дополнительная карта (**) * выпущенная на имя картодержателя ** выпущенная на имя картодержателя или на третье лицо	бесплатно	
1.1.2.	Картаны шашылыш түрдө чыгаруу	1 000 сом	1 500 сом	5 000 сом	1.1.2.	Срочный выпуск карты	1 000 сом	1 500 сом 5 000 сом
1.2.	Төмөнкү себептерден улам картаны кайра чыгаруу:				1.2.	Перевыпуск карты в связи:		
1.2.1.	мөөнөтүнүн бүтүүсү, компрометацияга (Банктын суроосу боюнча) байланыштуу	акысыз			1.2.1.	с истечением срока годности, с компрометацией (по запросу Банка)	бесплатно	
1.2.2.	Жоготуу, бузуу, компрометацияга (Кардардын суроосу боюнча) байланыштуу, картада басып чыгаруу үчүн кардардын маалыматынын өзгөрүүсү	500 сом	1 000 сом	2 000 сом	1.2.2.	с утратой, повреждением, с компрометацией (по запросу Клиента), изменением данных клиента для печати на карте	500 сом	1 000 сом 2 000 сом
1.3.	Картанын ПИН-кодун кайра чыгаруу	акысыз			1.3.	Перевыпуск ПИН-кода карты	бесплатно	
1.4.	Карталардын жылдык тейлөө акысы				1.4.	Годовое обслуживание карт		
1.4.1.	стандарттык шарттар				1.4.1.	стандартные условия		
1.4.1.1.	Негизги карта*				1.4.1.1.	Основная карта		
-	биринчи жана кийинки жылдарга	800 сом	1 500 сом	6 000 сом	-	за первый и последующие годы	800 сом	1 500 сом 6 000 сом
1.4.1.2.	Кошумча карталар				1.4.1.2.	Дополнительные карты		
-	биринчи жана кийинки жылдарга	600 сом	1 200 сом	2 400 сом	-	за первый и последующие годы	600 сом	1 200 сом 2 400 сом
1.4.2.	"ДКИБ" ЖАК эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлерине				1.4.2.	для сотрудников зарплатных проектов ЗАО "ДКИБ"		
1.4.2.1.	Негизги карта				1.4.2.1.	Основная карта		
-	биринчи жыл үчүн	акысыз			-	за первый год	бесплатно	
-	экинчи жана кийинки жылдарга	800 сом	1 500 сом	6 000 сом	-	за второй и последующие годы	800 сом	1 500 сом 6 000 сом
1.4.2.2.	Кошумча карталар				1.4.2.2.	Дополнительные карты		
-	биринчи жыл үчүн	300 сом	600 сом	1 200 сом	-	за первый год	300 сом	600 сом 1 200 сом
-	экинчи жана кийинки жылдарга	600 сом	1 200 сом	2 400 сом	-	за второй и последующие годы	600 сом	1 200 сом 2 400 сом
1.4.3.	"ДКИБ" ЖАК эмгек акы долбоорлорунун алкагындагы мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине				1.4.3.	для сотрудников государственных учреждений в рамках зарплатных проектов ЗАО "ДКИБ"		
1.4.3.1.	Негизги карта				1.4.3.1.	Основная карта		
-	биринчи жана экинчи жыл үчүн	акысыз			-	за первый и второй годы	бесплатно	
-	кийинки жылдарга	800 сом	1 500 сом	6 000 сом	-	за последующие годы	800 сом	1 500 сом 6 000 сом
1.4.3.2.	Кошумча карталар				1.4.3.2.	Дополнительные карты		
-	биринчи жана экинчи жыл үчүн	акысыз			-	за первый и второй годы	бесплатно	
-	кийинки жылдарга	600 сом	1 200 сом	2 400 сом	-	за последующие годы	600 сом	1 200 сом 2 400 сом
1.4.4.	"Аманат+" ээлерине				1.4.4.	для владельцев "Депозит+"		
1.4.4.1.	биринчи жана кийинки жылдарга	акысыз			1.4.4.1.	основная карта за первый и последующие годы	бесплатно	
1.5.	"ДКИБ" ЖАКта карталарды бөгөттөө/бөгөттөн чыгаруу				1.5.	Блокирование/разблокирование карты в ЗАО "ДКИБ"		
1.5.1.	Картаны бөгөттөө/Картаны бөгөттөн чыгаруу	акысыз			1.5.1.	Блокирование карты / Разблокирование карты	бесплатно	
1.6.	"ДКИБ" ЖАКтын банкоматы тарабынан алынып калган картаны шашылыш түрдө кайтаруу				1.6.	Срочный возврат карты, изъятый банкоматом ЗАО "ДКИБ", расположенным:		
1.6.1.	Банк филиалынын/сактык кассасынын аймагындагы				1.6.1.	в/на территории филиала/а / сберегательной кассе/ы Банка		
1.6.2.	картанын алынып калган күнү				1.6.2.	в тот же банковский день изъятия карты банкоматом		
1.6.2.1.	банкоматтын иштебегендигине байланыштуу алынган тастыкталган учурда	акысыз			1.6.2.1.	В случае подтверждения, что изъятие было связано с неполадкой банкомата	бесплатно	
1.6.2.2.	банкоматтын иштебегендигине байланыштуу алынган тастыкталбаган учурда	500 сом			1.6.2.2.	В случае отсутствия подтверждения, что изъятие было связано с неполадкой банкомата	500 сом	
1.6.3.	шашылыш эмес түрдө	акысыз			1.6.3.	без срочности	бесплатно	
1.6.3.1.	Банктын филиалы/сактык кассасы бар аймакта (Банктын аймагынан сырткары)				1.6.3.1.	в населенном пункте, в котором имеется филиал/сберкасса Банка (вне территории филиала / сберегательной кассы Банка)		
1.6.4.	Шашылыш түрдө кайтаруу (*) - дем алыш жана майрам күндөрдөн сырткары				1.6.4.	Срочный возврат карты (*) - с момента изъятия карты банкоматом без учета выходных и праздничных дней		

1.6.4.1.	картанын алынган убакыттан 24 саат ичинде*	1 000 сом	1.6.4.1.	в течение 24 часов*	1 000 сом
1.6.4.2.	картанын алынган убакыттан 48 саат ичинде	500 сом	1.6.4.2.	в течение 48 часов*	500 сом
1.6.4.3.	эгерде Кардар кайрылган мезгилде карта банкка алып келинген болсо	акысыз	1.6.4.3.	если на момент обращения клиента в Банк карта уже была доставлена в филиал/сберкасса Банка	бесплатно
1.6.5.	шашылыш эмес түрдө		1.6.5.	без срочности	
1.7.	"ДКИБ" ЖАКта фото/видео отчет көрсөтүү		1.7.	Предоставление фото/видеоотчета в форме просмотра в ЗАО "ДКИБ"	
1.7.1.	"ДКИБ" ЖАКтын банкоматтарынан, "ДКИБ" ЖАК карталары боюнча	400 сом	1.7.1.	из банкоматов ЗАО "ДКИБ" по картам, выпущенным ЗАО "ДКИБ"	400 сом
1.7.2.	башка банктын банкоматтарынан, "ДКИБ" ЖАК карталары боюнча	башка банктын комиссиясынан сырткары 400 сом	1.7.2.	из банкомата другого банка по картам, выпущенным ЗАО "ДКИБ"	комиссия другого банка плюс 400 сом
1.7.3.	"ДКИБ" ЖАКтын банкоматтарынан, башка банктын карталары боюнча (эреже катары, эмитент-банкка берилет; өзгөчө учурларда, эмитент-банк чет өлкөдө болсо, карта ээсинин суроосу боюнча, "ДКИБ" ЖАК тарабынан идентификация өткөрүлгөндөн кийин берилет)	800 сом	1.7.3.	из банкоматов ЗАО "ДКИБ" по картам, выпущенным другими банками (как правило, предоставляется напрямую банку-эмитенту; а в исключительных случаях, если банк-эмитент находится за границей, может предоставляться по запросу владельца карты при его идентификации со стороны ЗАО "ДКИБ")	800 сом
1.8.	Башка банктын банкоматтарынан өткөн операциялар боюнча дооматтарды карап чыгуу үчүн комиссия	500 сом	1.8.	Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операциям, проведенных в устройствах другого банка	500 сом
1.9.	Онлайн режиминде эсеп ачылган учурда карталарды жеткирүү		1.9.	Доставка карт в случае онлайн открытия счета	
1.9.1.	филиалдан / СКдан Кардарга шашылыш эмес түрдө	300 сом	1.9.1.	с филиала/СК Клиенту без срочности	300 сом
1.9.2.	Филиалдан / СКдан Кардарга шашылыш түрдө (үч жумушчу күндүн ичинде)	500 сом	1.9.2.	срочная с филиала/СК Клиенту (в течении трех рабочих дней)	500 сом
10.1.	Филалда/СК да эсеп ачылган учурда кардардын талабы боюнча карталарды жеткирүү		10.1.	Доставка карт по запросу Клиента в филиале/СК Банка	
1.10.1.	Филиалдан / СКдан Кардарга шашылыш түрдө (үч жумушчу күндүн ичинде)	300 сом	1.10.1.	срочная с филиала/СК Клиенту (в течении трех рабочих дней)	300 сом
1.10.2.	бир филиалдан/СК дан башкага	200 сом	1.10.2.	с одного филиала/СК в другой	200 сом
2.	БАНКТАРДЫН ЖАБДУУЛАР ТАРМАГЫНДА КАРТАЛАР БОЮНЧА ОПЕРАЦИЯЛАР		2.	ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ В СЕТИ УСТРОЙСТВ БАНКОВ	
2.1.	Нактай акча алуу:		2.1.	Снятие наличных денежных средств:	
2.1.1.	Улуттук валютада "ДКИБ" ЖАК банкоматтары жана кассалык POS-терминалдары аркылуу:	1%	2.1.1.	через банкоматы и кассовые POS-терминалы ЗАО "ДКИБ" в национальной валюте:	1%
2.1.2.	Өнөктөш-банктердин банкоматтары жана кассалык POS-		2.1.2.	через банкоматы и кассовые POS-терминалы банков-партнеров	
2.1.3.	башка банктардын банкоматтары жана кассалык POS-терминалдары аркылуу/чет өлкөдө	1% (эң азы 250 сом)	2.1.3.	через банкоматы и кассовые POS-терминалы других банков КР/в других странах	1% (мин. 250 сом)
2.2.	Баланс суроо		2.2.	Запрос баланса	
2.2.1.	"ДКИБ" ЖАК банкоматтар тармагында/өнөктөш-банктердин банкоматтар тармагында	акысыз	2.2.1.	через банкоматы в сети ЗАО "ДКИБ", через банкоматы банков-партнеров	бесплатно
2.2.2.	башка банктардын банкоматтары жана кассалык POS-терминалдары аркылуу	60 сом	2.2.2.	Запрос баланса через банкоматы других банков	60 сом
2.3.	"ДКИБ" ЖАКтын банкоматтары аркылуу кичи-көчүрмө (акыркы 10 операция) алуу	5 сом	2.3.	Мини-выписка (последние 10 операций) в банкоматах ЗАО "ДКИБ"	5 сом
2.4.	Камсыздандыруу аманаты үчүн жылдык пайыздык чен (Card Plus Classic/Card Plus Gold жана MasterCard Standard/MasterCard Gold)	0%	2.4.	Процентная ставка по страховому депозиту в год (Card Plus Classic/Card Plus Gold и MasterCard Standard/MasterCard Gold)	0%
2.5.	Колдонулган кредиттик лимит (нактай акча алуу) үчүн жылдык пайыздык чен	30%	2.5.	Ежегодная процентная ставка за использованный кредитный лимит (обналичивание)	30%
2.6.	Колдонулган кредиттик лимит боюнча төлөм кечиктирилген учурда		2.6.	При просрочке платежа по использованному кредитному лимиту	
2.6.1.	Колдонулган кредиттик лимит үчүн жылдык жогорулатылган	30%	2.6.1.	Ежегодная повышенная процентная ставка за использованный	30%
2.7.	карталар аркылуу өткөрүлгөн нактай эмес төлөмдөр боюнча дүмүрчөктүн/маалыматтын көчүрмөсүн алуу		2.7.	Предоставление копии квитанции/деталей по безналичному платежу, проведенному картами через:	
2.7.1.	"ДКИБ" ЖАК POS-терминалдары/виртуалдык POS-терминалдары/банкоматтары аркылуу	240 сом	2.7.1.	POS-терминалы/виртуальные POS-терминалы/банкоматы ЗАО "ДКИБ"	240 сом
2.7.2.	башка банктардын POS-терминалдары/банкоматтары/интернет аркылуу	600 сом	2.7.2.	POS-терминалы/банкоматы других банков/Интернет	600 сом
3.	БАНКТАРДЫН ЖАБДУУЛАР ТАРМАГЫНДА СТАНДАРТТЫК ЛИМИТТЕР		3.	СТАНДАРТНЫЕ ЛИМИТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТ В УСТРОЙСТВАХ БАНКОВ	
3.1.	Күнүмдүк лимитер		3.1.	Суточные лимиты	
3.1.1.	Нактай акча алуу		3.1.1.	Обналичивание денежных средств в банкоматах	

	1."ДКИБ" ЖАК банкоматтары жана кассалык POS-терминалдары аркылуу 2.башка банктардын банкоматтары жана кассалык POS-терминалдары аркылуу "ДКИБ" ЖАКтын жана башка банктардын POS-терминалдары/виртуалдык POS-терминалдары (Интернет) аркылуу товарларга жана кызматтарга накталай эмес түрдө төлөө(контакттуу/контактсыз түрдө төлөө)	200 000 сом	400 000 сом	500 000 сом		Обналичивание денежных средств 1. в банкоматах и кассовых POS-терминалах ЗАО "ДКИБ" 2. в банкоматах и кассовых POS-терминалах других банков Безналичные платежи за товары и услуги через POS-терминалы/виртуальные POS-терминалы (Интернет) ЗАО "ДКИБ" и других банков (контактным и/или бесконтактным способом оплаты)	200 000 сом	400 000 сом	500 000 сом
3.1.6.	"ДКИБ" ЖАКтын жана башка банктардын контактсыз POS-терминалдары аркылуу товарларга жана кызматтарга накталай эмес түрдө, кредиттик карта боюнча ПИН-код киргизбестентөлөө				3.1.6.	сумочные лимиты по кредитной карте без введения ПИН-кода для безналичных платежей за товары и услуги бесконтактным способом оплаты через бесконтактные POS-терминалы ЗАО "ДКИБ" и других банков			
3.1.6.1.	операциялардын санына жараша	10 операция			3.1.6.1.	по количеству операций	10 операций		
3.1.6.2.	операциялардын сауммасына жараша	3 000 сом			3.1.6.2.	по сумме операций	3 000 сом		
3.2.	"ДКИБ" ЖАК жабдууларында карталарды колдонуудагы 1 операцияга лимит				3.2.	Лимиты на 1 операцию по использованию карт в устройствах ЗАО			
3.2.1.	Банкоматтар аркылуу накталай акча алуу	40 000 сом			3.2.1.	Обналичивание денежных средств в банкоматах	40 000 сом		
3.3.	Кредиттик картаны <u>дебеттик карта катары</u> колдонуу учурундагы карта боюнча операцияларды өткөрүү*: (*) "ДКИБ" ЖАКтын бир банкоматынан накталай акча алууга - 40 000 сом, банк ичиндеги акча которууга, валюта алмаштырууга жана эсепти накталай толуктоого лимит - 100 000 сом				3.3.	Проведение операций по кредитной карте, используемой как <u>дебетная карта</u> *: (*) лимит на обналичивание - 40 000 сом, внутрибанковский перевод, обмен валют и взнос наличных на счет в одном банкомате ЗАО "ДКИБ" - 100 000 сом			
3.3.1.	"ДКИБ" ЖАК банкоматтары аркылуу накталай акча алуу	200 000 сом	400 000 сом	500 000 сом	3.3.1.	Обналичивание денежных средств в банкоматах ЗАО "ДКИБ"	200 000 сом	400 000 сом	500 000 сом
3.3.2.	"ДКИБ" ЖАК банкоматтары аркылуу банк ичиндеги акча которуу				3.3.2.	Внутрибанковский перевод в банкоматах ЗАО "ДКИБ":			
3.3.2.1.	кардардын эсептеринин арасында	400 000 сом			3.3.2.1.	между счетами клиентами	400 000 сом		
3.3.2.2.	учунчу жактардын эсептерине				3.3.2.2.	на счета третьих лиц			
3.3.3.	"ДКИБ" ЖАК банкоматтары аркылуу валюта алмаштыруу				3.3.3.	Обмен валют в банкоматах ЗАО "ДКИБ"			
3.3.3.1.	сатып алуу	50 000 сом			3.3.3.1.	покупка	50 000 сом		
3.3.3.2.	сатуу	50 000 сом			3.3.3.2.	продажа	50 000 сом		
3.4.	Кредиттик картаны <u>дебеттик карта катары</u> колдонуу учурундагы "ДКИБ" ЖАКтын кабыл алуу функциясы бар банкоматтары аркылуу				3.4.	Взнос наличных на счет (пополнение счета) через банкоматы ЗАО "ДКИБ" с функцией приема наличности (кредитной карты, используемой			
3.4.1.	Сомдо/АКШ Долларында	Күнүмдүк негизде белгиленет			3.4.1.	в Сомax/в Долларах США	Устанавливается на ежедневной основе		
3.4.2.	Кредиттик картаны <u>дебеттик карта катары</u> колдонуу учурундагы кабыл алуу функциясы бар банкоматтары аркылуу эсепти сомдо, АКШ долларында накталай толуктоо	400 000 сом *			3.4.2.	Взнос наличных на счет (пополнение счета) в сомах, долларах США через банкоматы с функцией приема наличности по кредитным картам, используемые как дебетные*	400 000 сом*		
4.	КРЕДИТТИК КАРТАЛАР БОЮНЧА КАМСЫЗДОО ШАРТТАРЫ				4.	УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ			
4.1.	Visa Classic/ Visa Gold жана MasterCard Standard/MasterCard Gold карталары үчүн стандарттык шарттар				4.1.	Стандартные условия для карт	Visa Classic/MasterCard Standard	Visa Gold/MasterCard Gold	
4.1.1.	Камсыздоо түрү		Кредиттик карта лимити		4.1.1.	Тип обеспечения	Лимит по кредитной карте		
4.1.1.1.	Кредиттик картанын лимитине барабар акчалай камсыздоо жана кошумча 10% (акыркы 6 ай ичиндеги эмгек акынын тастыктамасы)		5 000 сомдон/60 000 сомдон		4.1.1.1.	Денежное обеспечение равно лимиту по кредитной карте плюс 10 % (подтверждение зарплаты за последние 6 месяцев)	от 5 000 сом	от 60 000 сом	
4.1.1.2.	Бир жеке же корпоративдик кепилдик (арыз эсинин жана кепилдин эмгек акысынын тастыктамасы берилүүсү зарыл)		5 000 сом - 30 000 сом (акыркы 6 ай ичиндеги орточо эмгек акыдан/кирешеден 70 % чейин, салыктарды эсепке албаганда)		4.1.1.2.	Одна персональная или корпоративная гарантия (подтверждение заработной платы заявителя и поручителя должны быть предоставлены)	5 000 сом- 30 000 сом (до 70 % от средней заработной платы/дохода за последние 6 месяцев за вычетом налогов)		
4.1.1.3.	Эки жеке же корпоративдик кепилдик (арыз эсинин жана кепилдин эмгек акысынын тастыктамасы берилүүсү зарыл)		30 001 сом- 60 000 сом (акыркы 6 ай ичиндеги орточо эмгек акыдан/кирешеден 70 % чейин, салыктарды эсепке албаганда)		4.1.1.3.	Две персональные гарантии или одна корпоративная гарантия (подтверждение заработной платы заявителя и поручителя должны быть предоставлены)	30 001 сом- 60 000 сом (до 70 % от средней заработной платы/дохода за последние 6 месяцев за вычетом налогов)		
4.1.1.4.	Кыймылдуу/кыймылсыз мүлк (кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу керектелбейт) же корпоративдик кепилдик		60 001 сомдон (акыркы 6 ай ичиндеги орточо эмгек акыдан/кирешеден 70 % чейин, салыктарды эсепке албаганда)		4.1.1.4.	Движимое/недвижимое имущество (страхование недвижимого имущества не требуется) или корпоративная гарантия	от 60 001 сом (до 70 % от средней заработной платы/дохода за последние 6 месяцев за вычетом налогов)		
4.2.	Visa Platinum жана MasterCard Platinum карталары үчүн стандарттык шарттар:				4.2.	Стандартные условия для карт Visa Platinum/MasterCard Platinum:			
4.2.1.	Камсыздоо түрү		Кредиттик карта лимити		4.2.1.	Тип обеспечения	Лимит по кредитной карте		
4.2.1.1.	3 500 000 сомдон акчалай камсыздоо (акыркы 6 ай ичиндеги эмгек акынын тастыктамасы)		500 000 сомдон		4.2.1.1.	Денежное обеспечение в размере от 3 500 000 сом (подтверждение зарплаты за последние 6 месяцев)	от 500 000 сом		
4.3.	Акыркы үч ай же андан көп убакыттан бери "ДКИБ" ЖАК аркылуу эмгек акысын алган, эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлерине, Visa Classic/Visa Gold жана MasterCard Standard/MasterCard Gold карталарын алуу үчүн:				4.3.	Для сотрудников зарплатных проектов ЗАО "ДКИБ", получающих заработную плату через ЗАО "ДКИБ" в течение трех месяцев и более, и для получения карт Visa Classic/Visa Gold и MasterCard Standard/MasterCard Gold:			

4.3.1.	Камсыздоо түрү		Кредиттик карта лимити		4.3.1.	Тип обеспечения		Лимит по кредитной карте	
4.3.1.1.	Күрөө керектелбейт		акыркы 3 ай ичиндеги орточо эмгек акыдан 70 %, салыктарды эсепке албаганда (эң аз лимит - 2 000 сомдон)		4.3.1.1.	обеспечение не требуется		70% от средней заработной платы за последние 3 месяца за вычетом налогов (мин.лимит 2 000 сом)	
5.	Visa карталары үчүн ЧЕТ ӨЛКӨДӨ КӨРСӨТҮЛҮҮЧҮ ЫКЧАМ КЫЗМАТТАР ¹ :				5.	ЭКСТРЕННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗА РУБЕЖОМ для карт Visa ² :			
5.1.	Visa Exception Filera жоголгон/уурдалган карта тууралуу билдирүү		35 АКШ Доллары		5.1.	Сообщение об утерянной/украденной карте и блокировка в Visa Exception File		35 долл. США	
5.2.	Visa Exception Fileда маалыматты жаңылоо (анын катарында		3 АКШ Доллары		5.2.	Обновление данных в Visa Exception File (в т.ч. разблокировка карты)		3 долл. США	
5.3.	Ыкчам накталай акча алуу:				5.3.	Экстренная выдача наличных:			
5.4.	2000 АКШ долларына чейин		175 АКШ Доллары		5.4.	до 2000 долларов США		175 долл. США	
5.5.	3000 АКШ долларына чейин		- 175 АКШ Доллары		5.5.	до 3000 долларов США		- 175 долл. США	
5.6.	Картаны ыкчам алмаштыруу		225 АКШ Доллары	250 АКШ Доллары	5.6.	Экстренная замена карты		225 долл. США	250 долл. США
5.7.	Картаны ыкчам алмаштырууга жана ыкчам накталай акча алууга		50 АКШ Доллары		5.7.	Запрос на экстренную замену карты и экстренную выдачу наличных		50 долл. США	
5.8.	Visa карта кармоочуларынын жалпы суроолору		8 АКШ Доллары	7.5 АКШ Доллары	5.8.	Общие вопросы держателей карт Visa		8 долл. США	7.5 долл. США
5.9.	Чет өлкөлүк банктын ыкчам чыгарылган картаны берүү үчүн комиссиясы		25 АКШ Доллары		5.9.	Комиссия зарубежного банка за выдачу экстренно выпущенной карты		25 долл. США	
5.10.	Ыкчам чыгарылган картаны курьер аркылуу мейманканага жеткирүү		акысыз		5.10.	Доставка экстренно выпущенной карты в отель курьером		бесплатно	
6.	MasterCard карталары үчүн ЧЕТ ӨЛКӨДӨ КӨРСӨТҮЛҮҮЧҮ ЫКЧАМ КЫЗМАТТАР:				6.	ЭКСТРЕННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЗА РУБЕЖОМ для карт MasterCard:			
6.1.		Standard	Gold	Platinum	6.1.		Standard	Gold	Platinum
6.2.	жоголгон/уурдалган карта тууралуу билдирүү		35 Евро		6.2.	Сообщение об утерянной/украденной карте		35 Евро	
6.3.	Картаны ыкчам алмаштыруу		148 Евро		6.3.	Экстренная замена карты		148 Евро	
6.4.	Ыкчам накталай акча алуу		95 Евро		6.4.	Экстренная выдача наличных		95 Евро	
	Эскертүүлөр:					Примечания:			
1.	Бир карта кармоочуга төмөнкүлөр максималдуу чыгарылышы мүмкүн: 1) ар кандай төлөм системалардын үч дебеттик жана кредиттик карталары, анын ичинде негизги карта (кардардын атына чыгарылган) жана кошумча карталар (кардардын жана үчүнчү жактын атына чыгарылган), Элкарт картасынан сырткары; 2) "Аманат+" ээлерине кошумча кредиттик карта (Visa Classic/Visa Gold жана MasterCard Standard/MasterCard Gold) чыгаруу каралган эмес.				1.	Одному картодержателю могут быть выпущены максимально: 1)три дебетных и кредитных карт разных платежных систем, кроме карты Элкарт, включая основную карту (выпущенная на имя картодержателя) и дополнительные карты (выпущенные на имя картодержателя или на третье лицо) 2) выпуск дополнительной кредитной карты (Visa Classic/Visa Gold u MasterCard Standard/MasterCard Gold) для владельцев "Депозита+" не предусмотрен			
2.	* же АКШ долларындагы эквиваленти				2.	*экв. в долларах США			
3.	КӨҢҮЛ БУРГУЛА: кредиттик картаны (Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum u MasterCard Standard/MasterCard Gold/MasterCard Platinum) жылдык тейлөө үчүн комиссия кийинки учурларда алынат:				3.	ВАЖНО: снятие комиссии за годовое обслуживание кредитной карты (Visa Classic/Visa Gold/Visa Platinum u MasterCard Standard/MasterCard Gold/MasterCard Platinum) производится:			
3.1.	- эгерде Кардар бир каржылык операция өткөргөн болсо, картанын активдүү болгон ар бир жыл үчүн комиссия, Кардар же Банк тарабынан карта жокко чыгарылган мезгилге чейин.				3.1.	-в случае, когда клиент провел хотя бы одну финансовую транзакцию, то комиссия списывается за каждый год активности карты, до момента аннулирования клиентом или Банком.			
3.2.	- эгерде биринчи каржылык операция өткөн күндөн картанын жарактуу мөөнөтү бүткөнгө чейин бир жылдан аз убакыт калса, жылдык тейлөө үчүн комиссия картанын мөөнөтү бүткөн күнгө чейин иш жүзүндө калган күндөргө карата эсептелет, андан ары картанын мөөнөтүнүн бүткөнүнө байланыштуу кайра чыгарылган учурда жылдык тейлөө комиссиясы карта кайра чыгарылган күндөн баштап биринчи каржылык операция откон дата боюнча алына баштайт. Ошондой эле, карта башка себептерге байланыштуу кайра чыгарылган учурда (дебеттик карта түрүн алмаштырууну кошо эсептегенде (Visa Gold/Visa Platinum)), система мурунку карта боюнча биринчи операция боюнча маалыматты сактап калат, комиссия картанын кайра чыгарылганына карабастан алына берет.				3.2.	- если со дня первой успешной финансовой транзакции до срока истечения карты осталось меньше года, то комиссия за годовое обслуживание карты рассчитывается, исходя из фактически оставшихся дней до истечения срока действия карты, а далее при перевыпуске карты по истечении срока ее действия комиссия за годовое обслуживание будет списываться с момента перевыпуска карты по дате первой успешной транзакции. Также в случае перевыпуска карт по другим причинам (включая замену типа кредитной карты (Visa Classic/ Visa Gold/ Visa Platinum/MasterCard Standard/MasterCard Gold/MasterCard Platinum)) система сохранит данные о первой успешной транзакции по предыдущей карте, и комиссия будет списываться, несмотря на перевыпуск карты.			
4.	Чет өлкөдө көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар үчүн комиссия Visa/Mastercard компаниялары тарабынан коюлат жана бир тараптык тартипте өзгөртүлүүсү мүмкүн. Бул комиссиялар кардардын кредиттик лимитинен КРУБ курсу (конвертация учуруна карата) менен сомго комнвертацияланып алынат.				4.	Комиссии за экстренные услуги, оказываемые за рубежом, устанавливаются компанией Visa/Mastercard и могут изменяться в одностороннем порядке. Данные комиссии списываются с кредитного лимита клиента, конвертируясь в сомы по курсу НБКР на момент конвертации.			
5.	Кредиттик карта боюнча карызды жоюу үчүн саат 12.00 го чейин эсепке толукталган акча каражаттары күнүнө бир жолу сурам боюнча саат 12.00 дон 14.00 го чейин эсептен чегерилет. Эгерде толуктоо саат 12.00 дон кийин өткөрүлсө, карта карызы кийинки иш күнү менен жоюлат.				5.	Денежные средства, депонированные для погашения задолженности по кредитной карте до 12.00, списываются с сомового счета до востребования один раз в день с 12.00 до 14.00. В случае депонирования денежных средств после 12.00 долг будет погашен на следующий банковский день.			

6.	"ДКИБ" ЖАКтын жана башка банктардын POS-терминалдары/виртуалдык POS-терминалдары (Интернет) аркылуу товарларга жана кызматтарга накталай эмес түрдө төлөө* (*) - башка банктардын POS-терминалдары аркылуу төлөөдө эсептер АКШ долларында өткөрүлөт, курс боюнча айырма жана 5%га чейин курс айырмасына бөгөт болушу мүмкүн	6.	Безналичная оплата товаров и услуг через POS-терминалы/ виртуальные POS-терминалы (Интернет) ЗАО "ДКИБ" и других банков* (*) - при оплате через POS-терминалы других банков расчеты осуществляются через долл.США, возможно возникновение курсовой разницы и блокировка до 5% на курсовую разницу
7.	Колдонулган кредиттик лимит (накталай акча алуу) үчүн жылдык эффективдүү пайыздык чен - 32,88% баштап	7.	Ежегодная эффективная процентная ставка за использованный кредитный лимит (обналичивание) - от 32,88%
8.	Банк ушул шарттарды өзгөртүүгө жана бир тараптык тартипте атайын шарттарды коюуга укукттуу.	8.	Банк имеет право изменять данные условия и устанавливать специальные условия в одностороннем порядке.
9.	Эгерде Банк тарабынан карта чыгаруу жана/же жылдык тейлөө жеңилдетүү менен же акысыз болуусун камтыган жарнамалык кампания (акция) өткөрсө, Банк карта чыгарылган күнгө карата болгон комиссияларды колдонот.	9.	В случае проведения Банком рекламной кампании (акции), предусматривающей выпуск карты и/или годовое обслуживание карты со скидкой или бесплатно, Банк будет применять комиссии, предусмотренные акцией и действующие в день выпуска карты.
10.	Бардык комиссиялар салыктарды эсепке алуусуз көрсөтүлгөн. Салыктар Банк тарабынан, Кыргыз Республикасынын учурдагы Салык Кодексине ылайык кошумча алынат.	10.	Все вышеуказанные комиссии не включают налоги. Налоги взимаются Банком дополнительно согласно действующему НК КР.
11.	Эгерде "ДКИБ" ЖАК аркылуу эмгек акы алган мекеменин кызматкери мындан мурун акча камсыздоосуна кредиттик карта алган болсо, Банк анын кредиттик лимитин акча камсыздоосуз, эмгек акы камсыздоосуна кайрадан карап бере алат. Кызматкер мекемедеги кызматынан бошогон учурда кредиттик картага жалпы шарттар колдонулат.	11.	Если сотрудник организации, получающий свою заработную плату через ЗАО "ДКИБ", приобрел ранее кредитную карту под залог денежного обеспечения, Банк может пересмотреть его кредитный лимит, который может быть выдан без денежного обеспечения, под залог заработной платы. В случае увольнения сотрудника из организации к кредитной карте должны быть применены общие условия.

Банктын Башкаруусунун мүчөлөрү тарабынан жактырылда (“ДКИБ” ЖАК Башкаруусунун Отурумунун 202-жылдын __-____ №__ Протоколуна ылайык):

Одобрено Членами Правления Банка (согласно Протокола Заседания Правления ЗАО “ДКИБ” №__ от __/__/20__):